



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ

**САТЫП АЛУУЛАРДЫ УЮШТУРУУ ЖАНА БАНКТЫК КОШТОО
ШАРТЫН КОЛДОНУУ МЕНЕН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫДА
МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТАРДЫ
ТҮЗҮҮ ТАРТИБИ**

АЙУЛ
БАНК


КЕРЕМЕТ БАНК


**ЭЛДИК
БАНК**
для народа

 **ВАКАИ BANK**

Кыргыз Республикасы
2025

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТОО ТАРТИБИН АНЫКТАГАН ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАР



Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 14-апрелинде кабыл алынган «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» №27 мыйзамы (мындан ары – Мыйзам)

Мыйзамдын контракттарды банктык коштоо боюнча беренелери:

- «Контракттарды банктык коштоо», «Ыйгарым укуктуу банк» аныктамалары берилген **3-берене**.
- **49-берене. «Контракттарды банктык коштоо»:**
«Мамлекеттик сатып алуулар боюнча контракттарды банктык коштоону камсыз кылуу шарттары жана тартиби Министрлер кабинетинин чечими менен белгиленет.»



Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2025-жылдын июлундагы «Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракттарды банктык коштоону жүзөгө ашыруу тууралуу» №273-токтому (мындан ары – Токтом)

Токтом аркылуу төмөнкүлөр бекитилген :

- Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракттарды банктык коштоону ишке ашыруу тартиби.
- Ыйгарым укуктуу банктардын тизмеги.
- Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү контракттарга карата банктык коштоону колдонуу критерийлери.



Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2025-жылдын июлундагы “Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракттарды банктык коштоону жайылтуу боюнча иш-чаралар жөнүндө” №120-Б буйругу (мындан ары – Буйрук)

Буйрукта төмөнкүлөр бекитилген жана аныкталган:

- Сатып алуулар боюнча документтерде камтылышы үчүн контракттарды банктык коштоого карата талаптар.
- Товарларды сунуштоого, иштерди аткарууга, кызмат көрсөтүүлөргө контракттардын типтүү формаларын бекитет.
- Контракттарды банктык коштоо келишимдеринин типтүү формаларын бекитет.
- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн контракттарды банктык коштоону уюштуруу жагындагы функцияларын аныктайт.

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТЫЛАРДЫ БАНКТЫК КОШТОО ШАРТЫНА КАТЫШУУЧУЛАР



Мамлекеттик сатып алуулар боюнча
ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ



Ыйгарым укуктуу банк



Сатып алуучу уюм



Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, фонддор жана мамлекеттик каражаттардын, мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен түзүлгөн башка юридикалык жактар, (Мыйзамдын 3-беренесинин 18-пункту), ошондой эле, Агент сатып алуу жөнүндө контракт түзгөн болсо, Сатып алуулар Борбору (Агент).



Сунуштоочу



Сатып алуу уюму менен коштоого алуу келишимин түзгөн юридикалык жак




Кошо аткаруучу



Коштоого алынган келишимди аткаруу үчүн сунуштоочу тарабынан ишке тартылган юридикалык жак

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТООНУ ИШКЕ АШЫРУУДА ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ СХЕМАСЫ



*Кошо аткаруучулар ушул 1-пунктту эске албаганда, 2,3,4-пункттарда каралгандарды аткарууга тийиш.

КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТООНУН НЕГИЗГИ БАСКЫЧТАРЫ

1 Контракттарды банктык коштоодо колдонулган талаптарга ылайык келген сатып алууларды аныктоо

2 Сатып алуу жол-жоболору

3 Ыйгарым укуктуу банк менен контракттарды банктык коштоо жөнүндө келишимин түзүү

4 Сатып алуулар жөнүндө контракт түзүү

5 Сатып алуулар жөнүндө контрактты банктык коштоого алуу үчүн ыйгарым укуктуу банкка өткөрүп берүү

6 Сунуштоочуга өзүнчө эсеп ачуу.
Кошо аткаруучуга өзүнчө эсеп ачуу

7 Сатып алуу жөнүндө контракт боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү. Сунуштоочулардын жана кошо аткаруучулардын эсептөөлөрү

8 Сатып алуучу уюмга жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине отчетторду берүү

9 Контрактыны банктык коштоо жол-жобосун акырына чыгаруу

1-БАСКЫЧ. КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТООГО КРИТЕРИЙЛЕРИНЕ ШАЙКЕШ КЕЛГЕН САТЫП АЛУУЛАРДЫ АНЫКТОО

«Контракттарды банктык коштоо жөнүндө» №273-токтом күчүнө киргенден кийинки мамлекеттик сатып алуулар системасындагы контракттарды банктык коштоо тармагындагы новациялар

- Контракттарды банктык коштоону колдонуу критерийлеринин баасынын 5 млн. сомдон 10 млн. сомго чейин жогорулоосу
- Ыйгарым укуктуу банктар түзүмүнүн кеңейиши
- Контракттарды банктык коштоо менен контракттар боюнча контрактты аткаруунун гарантиялык камсыз кылууну (ГОИК) колдонууну оптималдаштыруу
- Ыйгарым укуктуу банктарга локалдык компания-операторлор аркылуу контракттарды коштоо кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо



Сатып алуучу уюм

1

Сатып алуу планын түзөт

2

Сатып алуу планынын ушул тартиптин 3-пунктунда белгиленген банктык коштоону колдонуунун шарттарына (талаптарына) ылайык келүүсүнө планына баа берет *

Банктык коштоону колдонуу талаптары (критерийлери)

Контракттын түрү	Контракттын суммасы
Курулушка байланыштуу иштерди аткаруу*	10 000 000 сом
Товарларды сунуштоо, кызмат көрсөтүүлөр*	10 000 000 сом

* Мамлекеттик же муниципалдык керектөөлөрдү камсыздоо үчүн сатып алуулар боюнча документтерде көрсөтүлгөн шарттардын негизинде түзүлгөн, мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү контракттарга карата сатып алуулар предмети катары курулуш ишине, реконструкциялоого, капиталдык ремонттон өткөрүүгө, имаратты, курулманы же объекти, анын ичинде унаа жолдорун, жол курулмаларын, инженердик системаларды коммуникация түйүндөрүн, капиталдык жана жарандык курулуштун башка объектерин бузууга байланыштуу, ошондой эле баасы (суммасы) 10 000 000 (он миллион) сомго барабар же андан ашкан өлчөмдөгү товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого байланыштуу аткарылган иштер колдонулган контракттар банктык коштоого алынат.

1-БАСКЫЧ. КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТООГО КРИТЕРИЙЛЕРИНЕ ШАЙКЕШ КЕЛГЕН САТЫП АЛУУЛАРДЫ АНЫКТОО



Банктык коштоону колдонуу талаптары (критерийлери)

Төмөнкү контракттарга карата контракттарды банктык коштоого колдонулбайт*:

- Мыйзамдын 17-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3–9, 11, 12, 14, 15, 17–21-пункттарында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2023-жылдын 19-сентябрындагы №489 «Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу жол-жоболорунун тартиптерин бекитүү жөнүндө» токтому менен бекитилген Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү жол-жобосунун тартиптеринин 24-пунктунун 3–9, 11, 12, 14, 15, 17–54, 56, 57-пунктчаларында каралган сатып алуулар алкагында келишилгендерге;
- Электрондук каталог аркылуу келишилгендерге;
- мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар, ошондой эле уставдык капиталындагы үлүшүнүн 50 жана андан ашык пайызы мамлекетке таандык болгон акционердик коомдор, анын ичинде алардын сунуштоочу катары чыккан туунду чарбалык субъекттери менен түзүлгөндөргө;
- «Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды коргоо жөнүндө» мыйзамына ылайык мамлекеттик сырды коргоо менен байланыштуу болгондого;
- Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин тиешелүү чечими болгондорго.

* Тартиптин 4-пунктуна ылайык.

2-БАСКЫЧ. САТЫП АЛУУ ЖОЛ-ЖОБОСУ



Сатып алуучу уюм

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БИЛҮҮ МААНИЛҮҮ!!!

Сатып алуулар жыйынтыгы чыгарылгандан кийин анын банктык коштоону колдонуу шарттарына ылайык экендиги кайталап контролдук жүзөгө ашырылат

1 Сатып алуу документтеринде (анын ичинде, контракт долбоорунда) буйрук менен бекитилген «Сатып алуу документтерине кошуу үчүн контрактты банктык коштоого карата талаптарга» ылайык контракттарды банктык коштоону колдонуу шарттарын камтыйт.

2 Контракт долбоорун даярдоодо буйрук менен бекитилген банктык коштоону колдонуу шарттарына ылайык тиешелүү контракттын типтүү формасына таянат.

Талаптар



Сатып алуулар документтеринде кошуу үчүн контрактты банктык коштоого карата талаптар

3-БАСКЫЧ. ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТАР МЕНЕН КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТОО КЕЛИШИМИН ТҮЗҮҮ



Сатып алуучу уюм

Ар бир ыйгарым укуктуу банк менен контрактты банктык коштоо келишимин түзөт.

Контрактыны банктык коштоо келишими буйрук менен бекитилген типтүү форма боюнча түзүлөт

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БИЛҮҮ МААНИЛҮҮ!!!

Контарктты банктык коштоо келишими, сатып алуу боюнча алгачкы контрактка келишилгенге **ЧЕЙИН** түзүлүүгө тийиш.

Типтүү форма



Контрактыны банктык коштоо келишими

4-БАСКЫЧ. КОНТРАКТЫНЫ ТҮЗҮҮ



Сатып алуучу уюм

- 1 **Контаркттын буйрук менен бекитилген типтүү формасын колдонот *.**
- 2 **Контрактта (сунуштоочунун билдирмесинин негизинде) ыйгарым укуктуу банкта контракт талабын аткаруу үчүн сунуштоочу тарабынан ачылган өзүнчө эсеп реквизиттерин чагылдырат.**

Типтүү формалар



**Кызмат көрсөтүүгө
контракт**



**Айрым бир
ишти/жумушту аткарууга
контракт**



**Товар сунуштоого
контракт**

5-БАСКЫЧ. КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТООНУ ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНККА ӨТКӨРҮП БЕРҮҮ



Сатып алуучу уюм

- 1 Буйрук менен бекитилген **банктык коштоого билдирмеде** анын параметрлерин чагылдырат.
- 2 Банктык коштоо келишиминде белгиленген тартипте сунуштоочу тарабынан тандалып алынган ыйгарым укуктуу банкка банктык коштоого **билдирмени жөнөтөт** (сатып алуу контрактасын кошо тиркөө менен).
*Мөөнөтү: контракт түзүлгөндөн кийинки 5 күнгө чейин **
- 3 Банктык коштоого билдирме бекитилгенден кийин контракттагы идентификатор тарабынан ыйгарылган номер тууралуу маалыматты **ыйгарым укуктуу банктан алып, аны сунуштоочуга жөнөтөт.**

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БИЛҮҮ МААНИЛҮҮ!!!

- ▶ Бир контракт – банктык коштоого бир билдирме.
- ▶ Типтүү формага олуттуу өзгөртүүлөрдү Финансы министрлигине **макулдашуу зарыл.**

Типтүү форма



Контрактты банктык коштоого билдирменин формасы
(Контарктты банктык коштоо келишимине карата тиркеме)

* Билдирмелер ыйгарым укуктуу банк тарабынан 3 (үч) жумуш күнү ичинде бекитилүүгө тийиш.

6-БАСКЫЧ. СУНУШТООЧУ ТАРАБЫНАН ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТА ӨЗҮНЧӨ ЭСЕПТИН АЧЫЛЫШЫ



СУНУШТООЧУ

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БИЛҮҮ МААНИЛҮҮ!!!

Сатып алууга тиешелүү ар бир контракт боюнча сунуштоочу бир гана ыйгарым укуктуу банкты тандап алууга тийиш

- 1 Сатып алуу контракттын түзгөнгө чейин бир **ыйгарым укуктуу банкты тандап**, анда сатып алуу контракты боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн өзүнчө эсепти ачат. Контракт боюнча кошо аткаруучулар да ошол эле банка өзүнчө эсеп ачууга тийиш.
- 2 Тандап алган банк менен банктык эсеп келишимин **түзүп**, сатып алуу контракттын түзгөнгө **ЧЕЙИН** анда банктык эсеп ачат*.
- 3 **Тандап** алган ыйгарым укуктуу банк жөнүндө сатып алуучу уюмга **маалымдап**, ошол банка ачылган банктык эсеп реквизиттерин ага **билдирет****.
- 4 Ыйгарым укуктуу банк менен банктык эсеп келишимине карата кошумча макулдашууну **түзөт**. Кошумча макулдашууда ыйгарым укуктуу банк тарабынан бекитилген банктык коштоого билдирмеге ылайык ачылган банктык эсеп боюнча атайы иш ыргагы (өзүнчө эсеп ыргагы, режим) белгиленет.
- 5 Ыйгарым укуктуу банктан **Жеке кабинетке** («Негиздөөчү документтерди кабыл алуу порталы») кирүүгө уруксат алат.

* Техникалык мүмкүнчүлүктөр болгон шартта, өзүнчө эсеп номерин сактап коет

** Билдирмени жөнөтүү тартиби такталууга тийиш

7-БАСКЫЧ. САТЫП АЛУУ КОНТРАКТЫ БОЮНЧА ЭСЕПТЕШҮҮЛӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮ. СУНУШТООЧУЛАРДЫН ЖАНА КОШО АТКАРУУЧУЛАРДЫН ЭСЕПТӨӨЛӨРҮ.



Сатып алуучу уюм

- 1 Коштоого алынган контракт боюнча **төлөөнү** сунуштоочунун ыйгарым укуктуу банкта ачылган өзүнчө эсеби **аркылуу гана ишке ашырат.**
- 2 «Талаш жараткан» төлөмдөрдү «Контракттарды банктык коштоо боюнча интерактивдик отчеттор» тейлөө кызматы аркылуу **кароого алат.**
- 3 Сунуштоочу контракт боюнча өз милдеттенмелерин толук аткаргандыгы тууралуу ыйгарым укуктуу банкка **маалымдайт.**



Сунуштоочу

- 1 Ыйгарым укуктуу банктын аралыктан банктык тейлөө кызматы аркылуу ошол банкка которууга **билдирмени жөнөтөт.**
- 2 Жеке кабинетинде акча которуу үчүн билдирмеге карата **негиздөөчү документтерди жүктөйт.**
- 3 Жеке кабинетинде акча которууга билдирмелер статусунун өзгөрүшүнө **көз салып турат.**
- 4 **Жеке кабинети аркылуу** ыйгарым укуктуу банктын талабы боюнча төлөмдөрдүн максаттуу багытталгандыгын тастыктаган кошумча документтерди **же маалыматтарды жөнөтөт.**



Ыйгарым укуктуу банк

- 1 Документтердин толук тоptomун алгандан кийинки **3 (үч) жумуш күнү ичинде акча которууга билдирмелерди жана аларга тиешелүү негиздөөчү документтерди кароого алат.**
Салыктык жана эмгек акы төлөмдөрү үчүн которууга билдирмелер 1 (бир) жумуш күнүнөн кечиктирилбестен каралууга тийиш.
- 2 **Контролдоо алгылыктуу натыйжа берген шартта** которууга буйрууну аткарат, ал эми **терс натыйжа** келип чыккан шартта – билдирмени четке кагат.
- 3 **Эгерде ыйгарым укуктуу банк** макулдашуу/макул болбоо чечимин өз алдынча кабыл ала албаган шартта, Жеке кабинети аркылуу талаш жараткан билдирме боюнча сатып алуучу уюмга талап **жөнөтөт.**

Схема жана нускама



Акча которууга билдирмени жана аны негиздөөчү документтерди ыйгарым укуктуу банкка жөнөтүү схемасы



«Талаш жараткан» төлөмдөрдү макулдашуу боюнча нускама

8-БАСКЫЧ. САТЫП АЛУУЧУ УЮМГА ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНЕ ОТЧЕТТОРДУ СУНУШТОО



Финансы министрлиги



Сатып алуучу уюм

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БИЛҮҮ МААНИЛҮҮ!!!

- ▶ Сатып алууга контракт боюнча отчет «Контракттарды банктык коштоо боюнча интерактивдик отчет» тейлөө кызматы аркылуу **ыйгарым укуктуу банк тарабынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине** жөнөтүлөт.
- ▶ Алгачкы отчет, өзүнчө эсеп апчылгандан кийинки жумуш күнүнөн тартып ыйгарым укуктуу банк тарабынан Банктык коштоого буйрутма берүүчүгө, Финансы министрлигине берилет.

1

«Контракттарды банктык коштоо боюнча интерактивдик отчеттор» тейлөө кызматына туташат.

2

Коштоого алынган контракттардын аткарылышы тууралуу отчетторду алуусу үчүн «**Интерактивдик отчет**» тейлөө кызматынын белгиленген формаларынан колдонот. Зарыл болгон учурда жете талам боюнча ыйгарым укуктуу банктан отчет формасын суратып алат.

Билдирме жана нускама



«Контракттарды банктык коштоо боюнча интерактивдик отчеттор» тейлөө кызматына туташууга билдирме



«Контракттарды банктык коштоо боюнча интерактивдик отчеттор» тейлөө кызматын колдонуу боюнча нускама

9-БАСКЫЧ. КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТОО ЖОЛ-ЖОБОСУН ЖЫЙЫНТЫКТОО



Финансы министрлиги

- 1 Сатып алуу жөнүндө контрактты аткаруу жыйынтыкталгандыгы туралуу **маалыматты алат**



Сатып алуучу уюм

- 1 Сунуштоочу контракт боюнча өз милдеттенмелерин толук аткаргандыгы жөнүндө билдирмени ыйгарым укуктуу банкка жөнөтөт*.



Сунуштоочу

- 1 Өзүнчө эсепти жабат/кошумча келишимдерди жокко чыгарат
- 2 Контракттын аткарылгандыгын, анын ичинде кошо аткаруучулар менен эсептешүүлөр аяктагандыгын тастыктайт

*Сатып алуу контрактасынын толук аткарылышы дегенден улам, контракттыны коштоо боюнча бардык милдеттенмелердин аткарылгандыгын, сунуштоочунун акча каражаты түпкү аткаруучуларга жеткирилгендигин кошо алганда, сунуштоочу жана кошо аткаруучулар менен бардык эсептешүүлөр жыйынтыкталышы шартын түшүнүү зарыл.

Заккрытие отдельного счета

– отмена режима отдельного счета

- 1 Сунуштоочу ниет билдирген өтүнүч катын ыйгарым укуктуу банкка жөнөтөт. *Ниет билдирүү өтүнүч каты банкка келип түшкөн күндөн кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде кароого алынууга тийиш.*

- 2 Сунуштоочу төмөнкү шарттарды так аткарган учурда гана ыйгарым укуктуу банк ниет билдирген өтүнүч катты аткара алат:
а) сатып алуучу уюмдан эсептешүүлөр жыйынтыкталгандыгы тууралуу билдирмени алган шартта;
б) Сунуштоочу сатып алуу контрактасын аткаруу максатында ишке тартылган кошо аткаруучулар менен бардык эсептешүүлөрдү аягына чыгарган шартта. Мында, тиешелүү неиздөөчү документтер кошо тиркелүүгө тийиш;
в) Сунуштоочу сатып алдуу контрактасы боюнча бардык милдеттенмелерин аткарган болсо.

ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТАРДЫН БУЛ ИШ БАГЫТЫ БОЮНЧА ЖООПТУУ КЫЗМАТКЕРЛЕРИ



Кадырова Асель Жоомартовна

asel.kadyrova@ab.kg

+996(772) 22 74 37

+996(709) 77 90 10



Кудайбергенова Айдай Жыргалбековна

akudaibergenova@keremetbank.kg

+996 (312) 55 44 44 (доб. 5151)



Кылычбеков Эмиль Мекенович

e.kylychbekov@rsk.kg

+996 (312) 58 61 06



Бадачиева Анара Докторбековна

abadachieva@bakai.kg

+996 (312) 61 00 61 (доб. 6773)

ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТАРДЫН КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТОО ЖӨНҮНДӨ ИНТЕРНЕТ САЙТТАРЫНДАГЫ МААЛЫМАТТАР



https://ab.kg/bankovskie-uslugi-uslugi_bsk/uslugi_bsk



<https://keremetbank.kg/ru/business/bankovskoe-soprovozhdenie-kontraktov>



<https://www.rsk.kg/ru/ur/bsoprovoydenie>



Иштелип чыгууда

КОНТРАКТТАРДЫ БАНКТЫК КОШТОО ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОМПАНИЯСЫ



Контракттарды
банктык коштоону
технологияларын
сунуштоо жана
өнүктүрүү БСК



Сатып алуу ишин
уюштуруу үчүн
санарип
чечимдерди
иштеп чыгуу



Сатып алуу ишин
убштурууга
көмөктөшүү



Консалтинг
Жана окутуу

«Контракттарды банктык коштоо технологиялык компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коому («ТК БСК» ЖЧКсы)

Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жана башка сатып алуулар чөйрөсүндө контракттарды банктык коштоону ишке киргизүү, колдонуу жана өнүктүрүү багытында консультациялык, усулдук, технологиялык жана башка эксперттик колдоону жүзөгө ашырат *

*Контракттарды банктык коштоонун катышуучуларына консультациялар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин жана ыйгарым укуктуу банктардын билдирмелери боюнча ишке ашырылат